

КРЕДИТТИК КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮГӨ КАРАТА КООМДУК ОФЕРТА

Бул Оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык коомдук болуп саналат жана «Компаньон Банкы» ЖАКнын (мындан ары – Кредит берүүчү) Кредит берүүчүнүн талаптарына жооп берген жеке адамдардын жана/же жеке ишкерлердин дарегине төмөндө бул Офертада шарттары камтылган Кредиттик келишимди (мындан ары Кредиттик келишим) Кредит берүүчү менен түзүү боюнча сунушу болуп эсептелет.

Кредит берүүчүнүн маалыматтык такталарында жана/же www.kompanion.kg сайтында жарыяланган «Компаньон Банкы» ЖАК кардарларынын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелеринде (мындан ары – Эрежелер) жана бул Офертада каралган тартипте жооп кайтарган жеке жак жана/же жеке ишкер (мындан ары Зайымчы) колтамга койгон бул Офертаны кабыл алуу тууралуу жоопту (мындан ары Акцепт) Кредит берүүчү алган учурдан тартып Кредиттик келишим түзүлдү деп эсептелет. Акцепт толук жана шартсыз деп эсептелет, Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат (бул Оферта сыяктуу эле) жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 402-беренесине ылайык Зайымчы Кредиттик келишимдин бардык шарттарын кабыл алды жана түздү (колтамгасын койду) дегенди билдирет.

Кредиттик келишим боюнча Зайымчынын милдеттенмелерин аткаруу күрөө менен камсыздалган учурда, бул тууралуу Акцептке жазылат жана Кредит берүүчү менен Зайымчынын ортосундагы мамилелерге 4-бөлүмдүн эрежелери колдонулат. Мындай жагдайда Кредиттик келишим айкалышкан деп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына жана Кредит берүүчүнүн локалдык ченемдик актыларына ылайык кредит берүү үчүн, ошондой эле Зайымчынын Эрежелерге кошулуусу үчүн керектүү бардык документтерди Зайымчы тапшырган учурда гана Кредиттик келишим түзүлүшү мүмкүн.

1. КРЕДИТТИК КЕЛИШИМДИН ПРЕДМЕТИ

1.1. Кредит берүүчү Зайымчыга накталай же накталай эмес түрдө 100 000 (жүз миң) сомдон ашпаган суммада кредит берет, ал эми Зайымчы кредит мөөнөтү аяктаганга чейин аны кайтарып берүүгө жана Кредиттик келишимде каралган шарттарда ага болгон пайыздарды төлөөгө милдеттенет.

1.2. Пайыздар кредиттин негизги суммасынын калдыгына берилген күндөн тартып кредитти толугу менен кайтарып берген күнгө чейин которулат. Пайыздар жылына 360 күн базасына жана бир айдагы күндөрдүн чыныгы санына карата эсептелет. Пайыздар сатуу салыгын камтыбайт. Эгерде кредитти төгүү күнү майрам же иштебеген күнгө туура келип калса, анда кредитти төгүү кийинки жумуш күнүндө жүзөгө ашырылат.

1.3. Кредиттик келишим боюнча Зайымчынын милдеттенмелерин аткаруу күрөө менен камсыздалган учурда (4-бөлүм) менчик укугунда Зайымчыга таандык болгон кыймылдуу мүлктү Зайымчы өткөрүп берет, ал эми Кредит берүүчү кабыл алат жана милдеттенмелерди Зайымчы аткарбаган же тийиштүү түрдө аткарбаган учурда мыйзам менен белгиленгендей алып коюу менен Зайымчынын артыкчылыктуу түрдө башка кредит берүүчүлөрүнүн алдында күрөөгө коюлган мүлктүн баасынан өзүнүн талаптарын канааттандыра алат.

1.4. Кредиттик келишим төмөнкү 2 (эки) ажырагыс бөлүктөн турат:

1.4.1. бул Офертага камтылган жалпы шарттар;

1.4.2. Акцепттеги жеке шарттар (Зайымчынын өтүнмөсүнүн жана Кредит берүүчүнүн каржылык талдоосунун негизинде аныкталат), алар төмөнкүлөр:

- Зайымчынын реквизиттери (аты-жөнү, паспорттук маалыматтар);

- кредиттин суммасы;
- кредиттин мөөнөтү;
- кредиттин максаты;
- кредитти алуу күнү/Кредиттик келишимди түзүү күнү;
- кредит боюнча жылдык номиналдык пайыздык ставка;
- кредит боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык ставка;
- кредитти төгүүнүн баштапкы графиги;
- күрөө предметинин жалпы мүнөздөмөсү, анын күрөөлүк баасы, укук тастыктоочу документтин реквизиттери (эгерде кредит күрөө менен камсыздалса).

2. КРЕДИТТИК КЕЛИШИМДИ ТҮЗҮҮ ТАРТИБИ

2.1. Кредиттик келишим Кредит берүүчүнүн планшетин/смартфонун колдонуу менен Зайымчынын жөнөкөй электрондук колтамгасы коюлган электрондук документ түрүндө бул Офертанын Акцепти аркылуу түзүлөт. Кредит берүүчүнүн Акцептти алуусу Кредиттик келишимди түзүү деп эсептелет (Кредиттик келишимди түзүү үчүн Кредит берүүчүнүн ыйгарым укуктуу адамынын колтамгасы талап кылынбайт). Жөнөкөй электрондук колтамга коюлган Акцепт Зайымчынын өзүнүн колтамгасы коюлган кагаз жүзүндөгү акцепт менен бирдей деп таанылат.

2.2. Зайымчынын жөнөкөй электрондук колтамгасы катары Кредит берүүчү тарабынан түзүлгөн жана Зайымчынын өтүнмөсүндө жазылган уюлдук телефон номерге жиберилген бир жолку код колдонулат. Жөнөкөй электрондук колтамга/код Зайымчынын өз колтамасынын аналогу болуп саналат. Зайымчынын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзүнүн колтамгасы койгон учурдагыдай юридикалык кесепеттерге ээ.

2.3. Акцептке кол коюлгандан (Кредиттик келишим түзүлгөндөн) кийин Зайымчы Акцепттин текстин окуй алуусу үчүн Кредит берүүчү Зайымчынын өтүнмөсүндө жазылган телефон номерге же электрондук почтанын дарегине кол коюлган Акцептке веб-шилтеме менен билдирүүнү жиберет. Бул веб-шилтеме Зайымчы Акцепттин текстин жүктөп алуусу үчүн эң көп 30 (отуз) күн, бирок Кредиттик келишим түзүлгөндөн кийин эң көп 5 (беш) жыл бою жарактуу болот.

2.4. Акцептке колтамга коюуда иш-аракеттердин тартиби жана жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу боюнча Кредит берүүчү менен Зайымчынын ортосундагы башка мамилелер <https://www.kompanion.kg> сайтында жана/же Кредит берүүчүнүн бөлүмдөрүндөгү маалыматтык такталарда жарыяланган «Компаньон Банкы» ЖАК кардарларынын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу эрежелерине ылайык жөнгө салынат.

3. КРЕДИТТИК КЕЛИШИМДИН ТАРАПТАРЫНЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ

3.1. Зайымчы төмөнкүлөргө милдеттүү:

3.1.1. Төгүү графигине ылайык кредитти жана пайыздарды төлөө;

3.1.2. 6-бөлүмдө жазылган Зайымчынын чыгымдарынын (төлөмдөрүнүн) жана айыптык санкциялардын тизмесине ылайык чыгымдарды (төлөмдөрдү) жана үстөк айыптарды төлөө;

3.1.3. Кредит боюнча пайыздык ставканын өлчөмүндө ар бир кечиктирилген күн үчүн пайыз жана /же негизги сумма боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыздын суммасына үстөктү төлөө;

3.1.4. Кредитти толугу менен төлөп бүткөнгө чейин үчүнчү жактардан кредит же карыз албоо;

3.1.5. жашаган жердин, жеке маалыматтардын, телефон номердин, электрондук почтанын ж.б. өзгөргөндүгү тууралуу Кредит берүүчүгө жазуу жүзүндө билдирүү (өзгөрүүлөр жасалгандан кийин беш күндөн кечиктирбестен);

3.1.6. кредиттин максаттуу колдонулуусун камсыздоо жана алынган кредитти каалагандай үчүнчү жактарга, анын ичинде Кредит берүүчүнүн каалагандай кызматкерлерине бербөө;

3.1.7. Кредит берүүчүнүн талабы боюнча каржылык отчеттуулукту жана башка документтерди, анын ичинде Зайымчынын кредитти максаттуу колдонуусун тастыктоочу документтерди тапшыруу;

3.1.8. башка кредит уюмдарынан алган кредиттери жана үчүнчү жактардан алган карыздары тууралуу маалыматты, анын ичинде жакын туугандардын кредиттери/карыздары тууралуу маалыматтарды жарым жылда эң аз бир жолу тапшырып туруу;

3.1.9. Кредит берүүчүнүн талабы боюнча 10 (он) жумуш күнү ичинде Кредиттик келишимди камсыздоо катары кредитке алынуучу мүлктү күрөөгө берүү;

3.1.10. Кредит берүүчүгө Зайымчынын мүлкүнө жана бардык бөлмөлөргө тоскоолдуксуз кирүүсүн камсыздоо;

3.1.11. эгерде кредит күрөө менен камсыздалса, 4-бөлүмдө аталган күрөө берүүчүнүн милдеттерин алуу;

3.1.12. 30 (отуз) күндүн ичинде Зайымчынын өтүнмөсүндө жазылган телефон номерге же электрондук почтанын дарегине жиберилген веб-шилтемеге өтүү менен кол коюлган Акцептти жүктөп алуу (2.3-пункт).

3.2. Зайымчы төмөнкүлөргө укуктуу:

3.2.1. Кредитти мөөнөтүнөн мурда бул тууралуу 30 календардык күн мурун Кредит берүүчүгө жазуу жүзүндө алдын ала билдирүү менен айыппулсуз, комиссиясыз жана башка төлөмсүз төлөп бүтүү. Эгерде кредит күрөө менен камсыздалган болсо, Зайымчы 4-бөлүмдө жазылган күрөө берүүчүнүн укуктарына ээ болот.

3.2.2. Кредит келишимине кол коюлган учурдан тартып акча каражаты алынганга чейин кредит алуудан акысыз негизде баш тартуу.

3.3. Кредит берүүчү төмөнкүлөргө милдеттүү:

3.3.1. Зайымчынын жазуу жүзүндөгү талабы боюнча 3 (үч) жумуш күндүн ичинде кредит алуу, кредиттик тартипти сактоо жана мөөнөтү өтүп кеткен карыздын жоктугу / бар экендиги тууралуу маалыматтарды берүү;

3.3.2. Зайымчынын кредити боюнча күрөөнүн предметине өндүрүп алуу жол-жобосун баштоо жөнүндө билдирүү жөнөтүлгөн учурдан тартып 15 күндөн кийин үстөк айыптарды (айып пулдарды, туумдарды) кошум эсептөөнү токтотуу, мында кредиттин мөөнөтү бою которулган үстөк айыптын өлчөмү кредиттин суммасынан 20% жогору болбошу керек;

3.3.3. Зайымчыга талап укугун өткөрүп берүү учурунда Зайымчы үчүн болгон көлөмдө жана шарттарда үчүнчү жактарга өтүнмө берүү жөнүндө жазуу жүзүндө билдирүү.

3.3.4. Талап кылуу укугун өткөрүп берүү учурунда Зайымчыда болгон көлөмдө жана шарттарда үчүнчү жактарга талап кылуу укугунун өткөрүлүп берилгендиги тууралуу Зайымчыга жазуу жүзүндө билдирүү;

3.3.5. Эгерде кредит күрөө менен камсыздалган болсо, 4-бөлүмдө аталган күрөө кармоочунун милдеттерин аткаруу.

3.4. Кредит берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу:

3.4.1. акцептсиз тартипте Зайымчынын эсептеринен кредит боюнча карызды алуу;

3.4.2. Зайымчынын турак жана турак эмес жайларына жана мүлкүнө мониторинг жүргүзүү;

3.4.3. Кредиттик бюролор аркылуу жана/же башка ыкма менен Зайымчынын өзүнөн кредиттик уюмдардагы Зайымчынын жана анын жакын туугандарынын кредиттерине тиешелүү маалыматты талап кылуу жана алмашуу;

3.4.4. Кредит алуучу тарабынан Кредиттик келишимдин шарттары бузулган учурда, негизги сумманы, пайыздарды, туумдарды жана башка чыгымдарды кошо алганда, кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөөнү талап кылуу;

3.4.5. Эгерде бул Зайымчынын укуктарын начарлатпаса жана / же милдеттенмелерин жогорулатпаса, бул Офертанын өзгөртүлгөн текстин банктын веб-сайтына жана / же Кредит берүүчүнүн бөлүмдөрүндөгү маалыматтык такталарга жарыялоо жолу менен бул Келишимдин жалпы шарттарын бир тараптуу түрдө өзгөртүү жана / же толуктоо.

3.5. Эгерде кредит күрөө менен камсыздалса, Кредит берүүчү 4-бөлүмдө көрсөтүлгөн күрөө кармоочунун укуктарына ээ.

3.6. Зайымчы тарабынан Кредит келишими боюнча милдеттенмелери аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурда, Зайымчы Кредит берүүчүгө карыздын суммасын, анын ичинде туумдарды, банк эсептеринен жана / же электрондук капчыктардан акцептсиз алуу укугун берет.

4. КРЕДИТТИ КАМСЫЗДОО

4.1. Эгерде кол коюлган Акцептте күрөө жөнүндө маалыматты камсыз кылуу жана камтуу зарыл болсо (Күрөөгө коюлган предметтин идентификациялоо үчүн жетиштүү жалпы мүнөздөмөсү, Күрөө предмети үчүн укук белгилөөчү документтин реквизиттери, Күрөө предметинин күрөө наркы), Кредиттик Келишим боюнча Зайымчынын милдеттенмелеринин аткарылышы мындай күрөө менен камсыздалган деп эсептелет жана Кредит берүүчү менен Зайымчынын ортосундагы мамилелерге ушул бөлүмдүн эрежелери колдонулат. Болбосо, Зайымчынын Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышы күрөө менен камсыздалбаган деп эсептелет жана ушул бөлүмдүн эрежелери Кредит берүүчү менен Карыз алуучунун ортосундагы мамилелерге карата колдонулбайт.

4.2. Акцептте күрөө предметинин жалпы мүнөздөмөсү, күрөө предметинин укук белгилөөчү документинин реквизиттери, күрөө предметинин күрөө наркы көрсөтүлөт.

4.3. Бул учурда, эгерде Күрөө предмети жүгүртүүдөгү товарлар болсо, анда Зайымчы тарабынан сатылып алынган жүгүртүүдөгү бардык товарлар, алар Акцептте көрсөтүлгөндүгүнө же көрсөтүлбөгөндүгүнө карабастан Зайымчыга менчик укугунун же башка мүлктүк укуктардын негизинде өткөрүлүп берилген учурдан тартып Күрөө предмети болуп калат.

4.4. Акцептте көрсөтүлгөн Күрөө предметинин күрөө наркы Тараптар тарабынан макулдашылган деп эсептелет.

4.5. Акча каражаттарынын күрөөсүнөн сырткары, күрөөгө коюлган мүлк Күрөө берүүчүнүн менчигинде жана пайдалануусунда калат.

4.6. Зайымчы тарабынан Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелери аткарылбаган же талаптагыдай аткарылбаган учурда, Кредит берүүчү Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө мыйзамдарына ылайык, Күрөө предметин өндүрүп алууга укуктуу. Күрөө предмети коом үчүн тарыхый, көркөм же башка маданий баалуулукка ээ болсо же жеке адамга таандык жалгыз турак жай болсо, Кредит берүүчү күрөөгө коюлган буюмду сот аркылуу гана өндүрүп алат.

4.7. Эгерде кредиттин негизги суммасын, ал боюнча пайыздарды, айыптык санкцияларды, туумдарды, ошондой эле кредитти өндүрүп алууга байланыштуу чыгымдарды төлөө үчүн күрөө жетишсиз болсо, Зайымчы Кредит берүүчүнүн алдында өзүнүн мүлкү жана кирешелеринин бардыгы менен жоопкерчиликтүү болот.

4.8. Күрөө Карыз алуучунун Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелеринин аткарылышын камсыз кылат, ошондой эле кредитти реструктуризациялоодо же Кредит келишиминин шарттарында башка өзгөрүүлөр болгон учурда.

4.9. Күрөөнүн предмети болгон мүлктүн кийинки күрөөсүнө Кредит берүүчүнүн жазуу жүзүндөгү макулдугу менен жана эгерде Зайымчы Кредит келишиминин шарттарын талаптагыдай аткарганда гана уруксат берилет.

4.10. Эгерде күрөө предмети болгон мүлккө менчик укугу жана башка укуктар үчүнчү жакка өтүп кетсе (жүгүртүүдөгү товарларды сатуудан тышкары), ошондой эле талап кылууну өткөрүп берүү же карызды которуу учурларында күрөөнүн күчү жоголбойт.

4.11. Күрөө төмөнкү учурларда токтотулат:

4.11.1. Зайымчы Кредиттик келишим боюнча бардык милдеттенмелерин толугу менен аткаrsa;

4.11.2. күрөөгө коюлган мүлккө укук Кредит берүүчүгө өткөндө.

4.11.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.

4.12. Зайымчы төмөнкүлөрдү билдирет жана кепилдейт:

- ал Күрөөнүн предмети болгон мүлктүн ээси жана Кредит келишимин түзүү үчүн бардык зарыл укуктарга жана ыйгарым укуктарга ээ;

- күрөөнүн предмети болуп саналган мүлк сатылган эмес, башка жакта күрөө катары коюлган эмес, талаш-тартышта эмес жана тыюу салынган эмес, башка милдеттенмелердин предмети эмес жана үчүнчү жактардын доолору жок.

4.13. Зайымчы Күрөө предмети жөнүндө Кредит берүүчүгө билдирилген маалыматтардын аныктыгы үчүн жоопкерчиликтүү жана анын иш-аракеттеринде күнөөсүнүн бар же жоктугуна карабастан, ушул милдеттенмени Зайымчы аткарбагандан же талаптагыдай аткарбагандыктан келип чыккан бардык чыгымдардын ордун толтурууга милдеттенет.

4.14. **Зайымчы төмөнкүлөргө милдеттүү:**

- Кредит берүүчүнүн жазуу жүзүндөгү макулдугусуз күрөөгө коюлган буюмдун кийинки күрөөсүнө жол бербөө;

- Күрөө предметинин кыймылын эсепке алуу китебин жүргүзүү, анда акыркы операция күнү анын иштелип чыгуусу менен бирге Күрөө предметинин курамынын же табигый түзүлүшүнүн өзгөрүүсүнө алып келген бардык операциялар жөнүндө жазуулар киргизилет;

- Күрөө предметинин бар экендигин жана аны тейлөө шарттарынын болгондугун текшерүү үчүн Кредит берүүчүнүн өкүлдөрүн ал жайгашкан жерге киргизүү;

- күрөө предметин жакшы абалда / жарактуу абалда сактоо жана ушул мүлккө кам көрүүгө жана оңдоого (учурдагы жана капиталдык) калыбына келтирүүгө кеткен бардык чыгымдарды күрөө аяктаганга чейин көтөрүү;

- Күрөө предметин коопсуздугун жана талаптагыдай сактоо шарттарын камсыз кылуу, Күрөө предметинин жоголушуна, бузулушуна же мындай жоготуу, бузулуу коркунучу бар бардык жагдайлар жөнүндө Кредит берүүчүгө дароо маалымдоо;

- Зайымчынын Кредиттик келишим боюнча милдеттенмелери бузулган учурда, дароо Күрөө предметин Кредит берүүчүгө өткөрүп берүүнү камсыздоо;

- эгерде Күрөө предмети жабыркаган / ооруган болсо же Кредит берүүчүнүн пикири боюнча, зыянга учуроо же жоголуп кетүү коркунучу пайда болсо, Кредит берүүчүнүн биринчи талабы боюнча жана белгилеген мөөнөттүн ичинде Күрөө предметин Кредит берүүчүгө күрөөгө өткөрүп берүү же башка баалуулугу бирдей күрөөлүк мүлктү берүү;

- Күрөө предмети жабыркаганда, жок кылынганда (жок болгондо), жоготулганда 5 (беш) күндүн ичинде, Күрөө предметин рыноктук наркына барабар башка мүлк менен калыбына келтирүү же алмаштыруу же төлөө мөөнөтү келгендигине карабастан кредит боюнча карыздан (карыздын тийиштүү бөлүгүнөн) төлөп кутулуу;

- Күрөө предметинин эсебинен Кредиттик Келишим боюнча Кредит берүүчүнүн бардык талаптарын, анын ичинде пайыздар менен айыппулдарды толугу менен канааттандыруу;

- Күрөө предметин сатууга же кайра каттоого байланыштуу бардык чыгымдарды көтөрүү;
- Күрөө предмети боюнча өндүрүп алуу жөнүндө билдирүү алгандан кийин, аны тескөөгө болбойт;
- Кредит берүүчүнүн жазуу жүзүндөгү макулдугусуз (жүгүртүүдөгү товарларды кошпогондо) Күрөө предметин башка жол менен сатууга, күрөөгө коюуга жана тескөөгө болбойт.

4.15. **Зайымчы төмөнкүлөргө укуктуу:**

- Күрөө предметине анын максаттарына жана багытына ылайык ээлик кылуу жана пайдалануу, бирок Күрөө предметин тескөөгө укугу болбойт (жүгүртүүдөгү товарлардан тышкары);
- Күрөө предметин өндүрүп алууну айлантуу торуктарында же торуктарга чейин Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө мыйзамдарына ылайык сатып алуу;
- Күрөө предмети Кредит берүүчү тарабынан сатылып жаткан учурда, аны артыкчылыктуу тартипте сатып алуу.

4.16. **Кредит берүүчү** Кредиттик келишим боюнча өзүнүн талаптарын, анын ичинде кайтарылбаган кредиттин суммасын, аны пайдалануу үчүн пайыздарды, айыппулдарды, ошондой эле аткарууну кечиктирүүнүн кесепетинен пайда болгон чыгымдарды Күрөө предмети аркылуу канааттандырып жатса, күрөө предмети болгон мүлктү саткандан кийин кредитти өндүрүп алууга байланыштуу чыгымдардын өлчөмүнөн ашкан акча каражатын **кайтарып берүүгө милдеттүү**.

4.17. **Кредит берүүчү төмөнкүлөргө укуктуу:**

- документтер боюнча жана жеринде Күрөө предметинин болгондугун, абалын жана сактоо шарттарын текшерүү;
- Зайымчыдан Күрөө предметин сактоо жана коргоо үчүн зарыл чараларды көрүүсүн талап кылуу;
- Күрөө предметин зыянга учуратуучу, жабыркатуучу же баасын төмөндөтүүчү каалагандай иш-аракеттин токтотулушун талап кылуу;
- Күрөө предмети жабыркаган учурда же Кредит берүүчүнүн пикири боюнча зыян келтирүү же жоготуу коркунучу пайда болгон учурда, Күрөө предметин күрөөгө тез арада өткөрүп берүүнү талап кылуу;
- Күрөө кармоочунун күнөөсү жок болуп жоголгон же жабыркаган учурда Күрөө предметин калыбына келтирүүнү же алмаштырууну талап кылуу;
- Кыргыз Республикасынын күрөө жөнүндө мыйзамдарына жана Кредит келишиминин шарттарына ылайык күрөө предметин өндүрүп алуу;
- Кредиттик Келишим боюнча талаптарын, анын ичинде кредиттин суммасынын калдыгын, аны пайдалангандыгы үчүн пайыздарды, айыппулдарды, ошондой эле Кредит алуучунун Кредиттик келишим боюнча өз милдеттенмелерин өз убагында аткарбоодон улам келип чыккан чыгымдарды Күрөө предметинин эсебинен канааттандыруу;
- Зайымчынын макулдугусуз Күрөө предметине карата өзүнүн укуктарын үчүнчү жактарга өткөрүп берүү.

5. КРЕДИТ КЕЛИШИМИНИН БАШКА ШАРТТАРЫ

5.1. Кредит келишими Тараптар ал боюнча милдеттенмелерин толугу менен аткарганга чейин, анын ичинде Зайымчынын кредит боюнча карызы толук төлөнгөнгө чейин күчүндө болот.

5.2. Кредиттик келишимге 3.4.5-пунктуна ылайык, же жөнөкөй электрондук колтамга же Тараптардын өз колу коюлган Тараптардын өз ара жазуу жүзүндөгү макулдашуусу боюнча өзгөртүүлөр жана / же толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Эгерде өзгөртүүлөрдү жана / же толуктоолорду Төлөө графигине гана киргизүү зарыл болсо

(мисалы, кредитти жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда төлөө, кредит боюнча төлөмдүн күнүн жана/же суммасын өзгөртүү), Графикти мындай өзгөртүү жана / толуктоо Кошумча Макулдашуусуз жаңы төлөө графигине Тараптардын кол коюусу менен киргизилиши мүмкүн. Мындай учурда, мурунку Төлөө графиги жаңы Төлөө графигине кол коюлган күндөн тартып күчүн жоготот.

5.3. Сыр сөздөрдү, коддорду жана башка идентификаторлорду колдонуу жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу деп саналат. Жөнөкөй электрондук колтамга өз колу менен коюлган колтамганын аналогу болуп саналат. Зайымчынын жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз колу менен колтамга коюлган учурдагыдай юридикалык кесепеттерге ээ. Оферта Акцепти, т.а. жөнөкөй электрондук колтамганы колдонуу менен Зайымчы тарабынан Кредиттик келишимге кол коюу кадимки жазуу жүзүндө түзүлгөн бүтүм менен бирдей болуп саналат жана Зайымчынын өз колтамгасы коюлган кагаз жүзүндөгү акцепт сыяктуу эле бирдей юридикалык күчкө ээ болот.

5.4. Жаратылыш кырсыктары, массалык башаламандыктар, эпидемиялар ж.б. сыяктуу ал жеткис күчтүн жагдайлары болгон учурда (форс-мажор) Тараптар жоопкерчиликтен бошотулат. Форс-мажордук кырдаалдарга таянган Тарап тастыктоочу документти көрсөтүү менен мындай кырдаалдар орун алган күндөн тартып 10 (он) жумуш күнүнөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө экинчи Тарапка билдирүүгө милдеттүү.

5.5. Кредит Зайымчынын макулдугусуз кредиттик портфелине кошулушу мүмкүн, ал боюнча талап кылуу укугу кредиттерди берүүдө күрөө катары үчүнчү жак тараптан кабыл алынышы мүмкүн.

5.6. Зайымчы каза болгон учурда, анын Кредиттик келишими боюнча укуктары жана милдеттери анын мураскерине (мураскерлерине) өтөт.

5.7. Сүйлөшүү жолу менен чечилбеген ар кандай талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сот тартибинде чечилет. Тараптар Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин (ЖПК) 34-беренесин жетекчиликке алып, КР ЖПК 30-беренеси менен белгиленген сотко караштуулукту өзгөртүүнү макулдашты, буга байланыштуу КР ЖПК 32-беренеси менен сотко караштуулугу белгиленген доолордон сырткары, Кредит берүүчү Кредит берүүчүнүн же анын филиалдарынын жайгашкан жери боюнча, же жоопкер жайгашкан жер боюнча, же күрөөгө коюлган мүлктүн жайгашкан орду боюнча доо коюуга укуктуу. Зайымчы Кредит берүүчү жайгашкан жер боюнча гана Кредит берүүчүгө доо коюуга укуктуу.

6. ЗАЙЫМЧЫНЫН ЧЫГЫМДАРЫНЫН (ТӨЛӨМДӨРҮНҮН) ЖАНА АЙЫПТЫК САНКЦИЯЛАРЫНЫН ТИЗМЕСИ

<i>Зайымчынын кредит боюнча чыгымдары (төлөмдөрү)</i>	
Кредиттин суммасы	Акцептте жазылгандарга ылайык
Кредит боюнча пайыздык төлөмдөр	Акцептте жазылгандарга ылайык
Ачуу үчүн комиссия (эгерде эсепти ачуу кредиттик келишимди түзүү менен шартталган болсо) жана эсептерди талап кылганга чейин банктык аманаттар (депозиттер) боюнча алыш-бериш (учурдагы) эсебин тейлөө (эгерде кредит боюнча операциялар накталай эмес формада жүргүзүлсө)	Эсептик-кассалык тейлөө боюнча колдонуудагы тарифтерге ылайык
Эсептик-кассалык тейлөө үчүн комиссия (анын ичинде Зайымчынын банкомат аркылуу накталай акчаларды киргизүүсү жана алуусу)	Эсептик-кассалык тейлөө боюнча колдонуудагы тарифтерге ылайык
Зайымчынын арызы боюнча келишимдин шарттарын өзгөртүү үчүн комиссия (Улуттук банктын ченемдик	500 сом

укуктук актыларынын талаптарына ылайык кредитти реструктуризациялоо учурларын эске албаганда)	
<i>Кредит берүүчүнүн айыптык санкциялары жана туумдары</i>	
Карыздын негизги суммасы жана пайыздар боюнча төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн	Ар бир кечиктирилген күн үчүн кредит боюнча пайыздык ставканын өлчөмүндө
Кредитти максатына ылайык пайдаланбагандыгы үчүн	Берилген насыянын суммасынан 3%
Кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө үчүн (30 күн мурун Кредит берүүчүгө жазуу жүзүндө билдирүү жибербестен)	Мөөнөтүнөн мурда төлөнүүчү кредиттин негизги суммасынан 3%
<i>Башкы чыгымдар</i>	
Карыздын учурдагы абалы тууралуу маалымкатты берүү үчүн төлөм	Айына бир жолу – акысыз; бир айдын ичинде кайра берилген учурда – 100 сом

Эскертүү: бул бөлүмдө жазылган чыгымдардын (төлөмдөрдүн) өлчөмү Кредиттик келишим түзүлгөн учурда күчүндө болот.

7. КРЕДИТ БЕРҮҮЧҮНҮН РЕКВИЗИТТЕРИ

«Компаньон Банкы» ЖАК

Дареги: 720044, Бишкек ш., Шота Руставели к., 62

ИСН: 01210200410119

ИУЖК: 23672096

БИК: 113001

КРУБда корреспонденттик эсеп № 1013810003780106